

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 1-ЛИЗИНГ ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1-ЛИЗИНГ

6034073

ГКУД

ЖЫЛДЫК

ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2020-ж. 24. 07. №6-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24. 07. 2020г. № 6

ЛИЗИНГ УЮМДАРЫНЫН
ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗГИ
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ

ОТЧЕТ

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

за 20__-ж. (г.) үчүн

Уюмдар (лизинг берүүчүлөр), финансы жана/же оперативдүү лизинг (операциялык) тармагында иштеген алардын обочолонгон бөлүмдөрү отчеттук жылдан кийинки 1 марттан кечиктирбей жайгашкан жериндеги статистиканын аймактык органына **ТАПШЫРЫШАТ**

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
организации (лизингодатели), их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в области финансового и/или оперативного (операционного) лизинга не позднее 1 марта после отчетного года территориальному органу статистики по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы												ОКПО											
Наименование предприятия, организации																							
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)												СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)											
Территория (область, район, город, нас. пункт)												(заполняется статистическим органом)											
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)												Телефон											
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)												E-mail (электрондук почта электронная почта)											
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)												ГКЭД											
Фактический вид экономической деятельности (основной)																							
Уюштуруу-укук формасы												ГКОПФ											
Организационно-правовая форма																							
Менчик формасы												ГКФС											
Форма собственности																							

« ____ » 20__-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи

Руководитель _____ фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

Башкы бухгалтер

Главный бухгалтер _____ аты-жөнү (фамилия)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:

Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон _____, факс _____, e-mail _____, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg

1-БӨЛҮМ: Уюмдун кызматкерлеринин орточо жылдык саны

РАЗДЕЛ 1: Среднегодовая численность работников организации

Көрсөткүчтөрдүн аталышы		Саптын коду Код строки	Человек Адам	Наименование показателей	
А		Б	1	А	
Бардыгы		101		Всего	
анын ичинен	лизинг ишмердигинде иштегендер	102		из них	занятых лизинговой деятельностью

2-БӨЛҮМ: Уюм тарабынан түзүлгөн лизинг келишимдеринин саны

РАЗДЕЛ 2: Количество договоров лизинга, заключенных организацией

Көрсөткүчтөрдүн аталышы		Саптын коду Код строки	Бардыгы, бирдик Всего, единиц	анын ичинен операцияларды каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырган в том числе осуществляющих операции по исламским принципам финансирования	анын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн лизинг алуучулары тарабынан из них с лизингополучателями из стран СНГ	Наименование показателей	
А		Б	1	2	3	А	
Бардыгы		201				Всего	
анын ичинен шарттары	финансылык лизингдин	202				из них на условиях	финансового лизинга
	оперативдүү (операциялык) лизингдин	203					оперативного (операционного) лизинга

3 БӨЛҮМ: Уюм тарабынан түзүлгөн лизинг келишимдеринин жалпы наркы

РАЗДЕЛ 3: Общая стоимость договоров лизинга, заключенных организацией

(төлөө акысына карабастан, миң сом)

(тыс. сомов, независимо от оплаты)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы		Саптын коду Код строки	Финансылык лизингдин шартында На условиях финансового лизинга		Оперативдүү (операциялык) лизингдин шартында На условиях оперативного (операционного) лизинга		Наименование показателей	
			бардыгы всего	анын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн лизинг алуучулары тарабынан из них с лизингополучателями и из стран СНГ	бардыгы всего	анын ичинен КМШ өлкөлөрүнүн лизинг алуучулары тарабынан из них с лизингополучателями и из стран СНГ		
А		Б	1	2	3	4	А	
Бардыгы		301					Всего	
Имараттар, инженердик курулмалар (кыймылсыз мүлк)		302					Здания, инженерные сооружения (недвижимость)	
Машиналар, жабдуулар, инвентарь		303					Машины, оборудование, инвентарь	
анын ичинен	айыл чарба техникасы, машина жана механизмдер	304					из них:	сельскохозяйственная техника, машины и механизмы
	курулуш-жол техникасы, машина жана механизмдер	305						строительно-дорожная техника, машины и механизмы
	компьютерлер жана компьютер түйүнү	306						компьютеры и компьютерные сети
Транспорт каражаттары		307					Транспортные средства	
Мал		308					Скот	
Материалдык эмес активдер		309					Нематериальные активы	

ТОЛТУРУУ БОЮНЧА КЫСКАЧА КӨРСӨТМӨЛӨР

Мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун №1-лизинг формасы (жылдык) «Лизинг уюмдарынын ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү» финансы жана/же оперативдүү (операциялык) лизинг тармагындагы ишмердикти ишке ашырган, лизинг берүүчү катары эсептелген уюмдарга таратылат.

Форманын баштапкы бөлүгү төмөнкү тартипте толтурулат.

«Ишкананын аталышы» реквизитинде уюштуруу документтерде кабыл алынган юридикалык жактардын толук аталышы көрсөтүлөт.

Ишкананын жана уюмдун «Дарек» реквизитинде почта индекси менен өзүнүн юридикалык дареги көрсөтүлөт.

«Экономикалык ишмердиктин түрлөрү» реквизитинде Экономикалык ишмердиктин түрлөрүнүн мамлекеттик классификаторуна (ЭИМК) ылайык ишкананын өндүрүштүк профили көрсөтүлөт. Ишкананы, уюмду статистика органдарына каттоодо ага ЭИМКнын (ГКЭД) коду берилет. №1-лизинг формасынын бланкасынын дарек бөлүгүндөгү коддор статистикалык каттоо картасына ылайык толтурулат.

Эгерде ишкананын дареги, менчик формасы, уюштуруучу-укук формасы, өнөк-өлкөсү, ишмердиктин түрү жана башка атрибуттары өзгөрүлгөн болсо, анда отчеттун биринчи барагында иш жүзүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт

Кыргыз Республикасынын 2002-ж. 23-июлундагы №121 Мыйзамына ылайык (КР 2005-ж. 4-июлундагы №95 Мыйзамынын редакциясында) «Финансылык ижара (лизинг) жөнүндө» **лизинг ишмердиги** болуп, мүлк сатып алуу жана аны лизингге өткөрүп берүү үчүн лизинг берүүчүнүн (инвестициянын) өзүмдүк жана (же) тартылган каражаттарын салууга байланыштуу ишкердик ишмердүүлүктүн түрү эсептелет.

Лизинг предмети (объектиси) — улуттук мыйзамдарга ылайык, белгиленген классификация боюнча негизги каражаттарга (фонддорго) же материалдык эмес активдердин айрым топторуна тийиштүү ар бир кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, буга улуттук мыйзам тарабынан тыйуу салынган базардагы айландыруу же айландыруунун өзгөчө тартиби бекитилгендер кирбейт. Жеке, үй бүлөлүк же турмуш тиричилик зарылдыктар үчүн лизинг мөөнөтү ичинде лизинг предмети колдонулбайт.

Лизинг берүүчү - лизинг ишмердүүлүгүн жүргүзүү учурунда менчигине алынган жана аны лизинг предмети катары лизинг алуучуга аныкталган акысына, белгилүү бир мөөнөткө жана лизинг келишими боюнча белгиленген шарттарда лизинг келишиминин аягында лизинг предметине лизинг алуучунун менчик укугун өткөрүп же өткөрбөй убактылуу ээлөөгө жана колдонууга берген жеке адам же юридикалык жак.

Лизинг алуучу - аныкталган акысына, белгилүү мөөнөттө жана убактылуу колдонуу, ишкердик максаттар же башка коомдук пайдалуу натыйжа алуу үчүн лизинг шарттарындагы белгиленген келишим менен лизинг предметин алууга милдеттүү жеке адам же юридикалык жак.

Финансы лизинги — лизинг келишимин ишке ашырууга байланыштуу лизингдин түрү, анда бүтүм лизинг алуучу тарабынан лизинг объектисин сатып алуу менен аяктагандыгына же аны лизинг берүүчүгө кайтарып берилгендигине карабастан, лизинг берүүчүгө амортизация чегерүү аркылуу лизинг төлөө курамында (келишимде белгиленген тараптын эрежеси боюнча) алгачкы (калыбына келтирилген) наркынын 75 пайыздык аз эмес өлчөмдө лизинг предметинин наркы кайтарылып берилет.

Оперативдүү (операциялык) лизинг — лизинг келишимин ишке ашырууга байланыштуу лизинг түрү, анда лизинг төлөөлөрү лизинг келишиминин мөөнөтү өтө электе лизинг объектисинин наркынын амортизация чегерүүсү аркылуу, анын алгачкы (калыбына келтирилген) наркынын 40 пайыз аз эмес өлчөмдө лизинг берүүчүгө кайтарылып берилет. Лизинг келишиминин мөөнөтү өткөнчө лизинг алуучу лизинг берүүчүгө лизинг объектисин кайтарып берет, анын натыйжасында ал лизингге көп жолу берилиши мүмкүн.

Отчеттук жылда уюмдун **кызматкерлеринин орточо жылдык саны (101-сая)** отчеттук жылдын бардык айларындагы кызматкерлердин орточо айлык санынын суммасын он экиге бөлүү жолу менен аныкталат. Мында **орточо айлык сая** кызматкерлердин тизмелик санын айдын ар бир календарлык күнүнө кошуунун негизинде эсептелет, б.а. 1-инен 30-уна же 31-күнгө чейинки (февраль үчүн 28 же 29-күнгө чейин), майрам (иштебеген) жана дем алыш күндөрдү кошо, алынган сумманы айдын календарлык күндөрүнүн санына бөлүү менен эсептелет. Дем алыш же майрам (иштебеген) күндөгү тизмелик курамдагы жумушчулардын саны ага чейинки жумуш күнүндөгү жумушчулардын тизмелик санына барабар деп алынат.

Жалданып иштеген жумушчулар, эмгек келишими (контракт) боюнча жана туруктуу иштегендер, отчеттук мезгилде убактылуу же утурумдук иште бир күн же андан ашык иштегендер, ошондой эле менчик уюмда иштеп, эмгек акыны аталган уюмдан алган кызматкерлер да кызматкерлердин тизмелик санына кирет.

Башка уюмдардан кошумча ишке кабыл алынгандар — тышкы кошумча иштегендер кызматкерлердин тизмелик санына киргизилбейт.

Эскертүү: Бир уюмда эки, бир жарым же бирден аз ставка алган, ошондой эле бир эле уюмда кошумча кызматкер катары катталган адам кызматкерлердин тизмелик санында бир адам (бүтүн бирдик) катары эсептелинет.

Отчеттук жылда уюм тарабынан түзүлгөн **лизинг келишимдеринин жалпы санынын** ичинен (201-сая) 202 жана 203-саяларда лизингдин финансылык жана оперативдүү (операциялык) шарттарында лизинг келишимдеринин саны, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн лизинг алуучулары түзгөн лизинг келишимдеринин саны бөлүнүп көрсөтүлөт.

Лизинг келишими — лизинг берүүчү мүлктү лизинг алуучуга акысына убактылуу ээ болуп, пайдаланып туруу үчүн берүүгө милдеттенген келишим, ал мүлк пайда, киреше алуу же башка пайдалуу натыйжага жетүү максатында лизинг алуучунун каалоосу менен соода келишими боюнча сатуучудан (товарды алып келүүчү) сатып алынат. Сатуучуну (алып келүүчүнү) жана сатып алынган мүлктү тандоону лизинг берүүчү лизинг келишиминин негизинде ишке ашырат.

Отчеттук жылда уюм тарабынан түзүлгөн **лизинг келишимдеринин жалпы наркы** (301-сая), финансылык жана оперативдүү (операциялык) лизингдин шарттарындагы келишим боюнча КМШ өлкөлөрүнүн лизинг алуучулары менен түзүлгөн лизинг келишимин бөлүп көрсөтүү менен өзүнчө көрсөтүлөт. Бардык лизинг келишимдеринин суммасы, төлөнүү акысына карабастан, нарктык түрдө (отчеттук жылдын иш жүзүндөгү баасы менен) көрсөтүлөт.

Эгер лизинг келишиминде лизинг предметине болгон менчик укуктун лизинг алуучуга, аталган келишимдин чегинде, өтүп кетүүсү каралган болсо, анда лизинг келишиминин жалпы наркы лизинг төлөмдөрүнүн жалпы суммасын, ошондой эле лизинг предметинин сатып алуу баасын да өзүнө камтыйт. Лизинг келишими боюнча лизинг төлөмдөрүнүн жалпы суммасы келишимде каралган бардык лизинг төлөмдөрүнүн жыйындысын түшүндүрөт.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Форма государственной статистической отчетности № 1-лизинг (годовая) «Основные показатели деятельности лизинговых организаций» распространяется на организации, осуществляющие деятельность в области финансового и/или оперативного (операционного) лизинга, являющиеся лизингодателями.

Заголовочная часть формы заполняется в следующем порядке.

В реквизите «Наименование предприятия» указывается полное наименование юридического лица принятое в учредительных документах.

В реквизите «Адрес» предприятия и организации указывают свой юридический адрес с почтовым индексом.

В реквизите «Вид экономической деятельности» указывается производственный профиль предприятия в соответствии с Государственным классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД). Код ГКЭД присваивается предприятию, организации при его регистрации в органах статистики. Коды в адресной части бланка формы № 1-лизинг заполняются в соответствии со статистической регистрационной картой.

В случае, если у предприятия изменились адрес, форма собственности, организационно-правовая форма, страна-партнер, вид деятельности и другие атрибуты, то на титульном листе отчета указываются фактические данные

В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 23 июля 2002г. №121 (в редакции Закона КР от 04 июля 2005г. №95) «О финансовой аренде (лизинге)» **лизинговой деятельностью** считается вид предпринимательской деятельности, связанный с вложением собственных и (или) привлеченных средств лизингодателя (инвестиций) для приобретения имущества и передаче его в лизинг.

Предмет (объект) лизинга - любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по установленной классификации к основным средствам (фондам) или к отдельным группам нематериальных активов в соответствии с национальным законодательством, кроме запрещенных национальным законодательством к обращению на рынках или для которых установлен особый порядок обращения. Предмет лизинга не может быть использован в течение срока лизинга для личных, семейных или бытовых нужд.

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое в ходе осуществления лизинговой деятельности приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по окончании договора лизинга.

Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение и в пользование для предпринимательских целей или получения иного общественно полезного эффекта.

Финансовый лизинг — вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, в котором лизингодателю в составе лизинговых платежей посредством начисления амортизации (по правилам страны, определенной в договоре) возмещается стоимость предмета лизинга в размере не менее 75% его первоначальной (восстановительной) стоимости независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом объекта лизинга лизингополучателем или его возвратом лизингодателю.

Оперативный (операционный) лизинг - вид лизинга, связанный с реализацией договора лизинга, при котором лизинговые платежи в течение договора лизинга обеспечивают возмещение лизингодателю посредством начисления амортизации стоимости объекта лизинга в размере не менее 40% его первоначальной (восстановительной) стоимости. По истечении договора лизинга лизингополучатель возвращает лизингодателю объект лизинга, в результате чего он может передаваться в лизинг многократно.

Среднегодовая численность работников организации в отчетном году (**стр. 101**) определяется путем деления суммы среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного года на двенадцать. При этом **среднемесячная численность** исчисляется на основе суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день.

В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более в отчетном периоде, а также работавшие собственники организаций, получивших заработную плату в данной организации.

В списочную численность работников не включаются, принятые на работу по совместительству из других организаций - внешние совместители.

Примечание: работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки, а также оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной численности работников как один человек (целая единица).

Из общего **количества договоров лизинга**, заключенных организацией в отчетном году (**стр. 201**), по строкам 202 и 203 выделяется число договоров лизинга на условиях финансового и оперативного (операционного) лизинга, а также число договоров лизинга, заключенных с лизингополучателями из стран СНГ.

Договор лизинга — договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование лизингополучателю имущество, приобретенное им по договору купли-продажи в собственность у продавца (поставщика) по выбору лизингополучателя в целях получения прибыли, дохода или достижения иного полезного эффекта. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца (поставщика) и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.

Общая стоимость договоров лизинга, заключенных организацией в отчетном году (**стр. 301**) показывается отдельно по договорам на условиях финансового и оперативного (операционного) лизинга с выделением договоров лизинга, заключенных с лизингополучателями из стран СНГ. Указывается сумма всех договоров лизинга в стоимостном выражении (в фактических ценах отчетного года) независимо от оплаты.

Общая стоимость договора лизинга включает в себя общую сумму лизинговых платежей, а также выкупную цену предмета лизинга, в случае, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю в рамках данного договора. Общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга представляет собой совокупность всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга.